

12. Бул чыгарма жамгыр жөнүндөгү ырбы?

Жооп: Жок, жамгыр болгону сырткы турпаты гана. Ыр – адам баласынын көр оокаттын алдындагы алсыздыгы, байкуштугу, тактап айтканда, адамдын адамдык трагедиясы тууралуу чыгарма. Баарын көтөрүүгө, жеңүүгө жарактуу жан – адам – ушул болбогон бир көр тириликтин, көр оокаттын кулчулугунан канткенде бошоно алат, деги эле бошоно алууга кудурети жетеби? Акын жашообузду маңызын түзгөн мына ушул өтө жөнөкөй суроону кыйыта коёт, бул суроо үчүн жүрөгү канап, бушайман болот.